

Эл аралык Кувейт университетиндеги «Араб филологиясы» кафедрасында болуп
өткөн

«Кыргызстанда араб тилин окутуунун келечеги» аттуу аттуу тегерек столдун
ПРОТОКОЛУ

Өткөрүү жайы: «Катар» залы

Күнү жана датасы: 20/02/2025ж

КАТЫШУУЧУЛАР

Модератор- д. Яхья Хусейн Нассер Аль – Тальки, ага окутуучу Ташполотов Олжобай;

ПОЖ:

1. Фадлаллаха Абдулраззак Мохаммед Катран - «Араб филологиясы» кафедрасынын башчысы;
2. Елабдо Али Мохаммед Халаф-«Араб филология» кафедрасынын PhD доктору, Эл аралык Кувейт университети;
3. Аль – Зухейри Махмуд Исмаил Ибрахим -«Араб филология» кафедрасынын PhD доктору, Эл аралык Кувейт университети;
4. Яхья Хусейн Нассер Аль – Тальки -«Араб филология» кафедрасынын PhD доктору, Эл аралык Кувейт университети;
5. Мухаммад Аль – Мухаммади -«Араб филология» кафедрасынын PhD доктору, Эл аралык Кувейт университети;
1. Конокбаев Нурсултан Төлөнмырзаевич;
2. Кенжебаева Назгуль Абдиназаровна;
3. Оторчиева Айсалкын Токтосуновна;
4. Мырзамамытов Ибрагимжон Гафуржанович;
5. Бекпаева Эльвира Кадыровна;
6. Ташполотов Олжобай Абдимиталипович;
7. Абдылдаева Гулбарчын Ибраимовна;
8. Осконбаева Мээрим Сыдыкбековна;
9. Ибраимова Зарифа Манаповна;
10. Рыспек кызы Гулкайыр;
11. Сулиева Фикрия Амизовна;
12. Буудайбекова Эльнура Шейшенбековна.

Коноктор:

6. Мухаммад Аабид Аль Жажи-«Смарт дженерейшн» коомдук фондунун мүдүрү;
7. Кайс Мансур Мохаммад Аль – Хмуд- «Смарт дженерейшн» фондунун тарбия иштери боюнча координатору;
8. Байсеркеев. Аскарбек Эсенович-Эл аралык Кувейт университетинин ректору;
9. Ибраева Г. Т.-ББСК жана КЖ бөлүмүнүн башчысы;
10. Орозбеков Канатбек Жумабековичке-КИУ араб филологиясынын башчысы;
11. Сана Аль Гауаж-«Arabist.kgz» окуу борборунун мүдүрү;
12. Кубаныч кызы Акылай -«Наима» мектеби;
13. Черикчиева Сайракуль Максutowна -«Алтын – Данек» мектебинин мүдүрү;
14. Орозбаев Керезбек- «Comfort travel» фирмасынын жетекчиси, бүтүрүүчү;
15. Матмуратов К. -«Ак Демилге» фондунун жетекчиси, бүтүрүүчү;
16. Жузбаев А. -«Аль Худо» компаниясынын башчысы, бүтүрүүчү.

Ата-энелер:

17. Жыпар Тыныбековна;
18. Толгонай Абдыбахановна;
19. Рахимжан Саутович;
20. Абдурасул Мусаканович;
21. Кудайбердиев Тешебай Харыбекович;
22. Касымова Райханай;
23. Абдуллаева Хабиба.

магистранттар, студенттер.

Талкууга коюлуучу маселелер:

- 1- Адистик даражасы бар бүтүрүүчүлөргө иш берүүчүлөрдүн көз карашы жана жумуш ордундагы колдоолор жанамүмкүнчүлүктөр;
- 2- Адистикбүтүрүүчү кандай профессионалдык жана жеке сапаттарга ээ болушу керек;
- 3- Балаңыздын алып жаткан билимине көз карашыңыз кандай?
- 4- Кыргызстандаараб тилин өнүктүрүү үчүн кандай иш-чараларды алып баруу зарыл?

УГУЛДУ:

Модератор: Саламатсыздарбы, урматтуу иш берүүчүлөр, мугалимдер жана бүтүрүүчүлөр!

«Кыргызстанда араб тилин окутуунун келечеги» аттуу тегерек столго кош келипсиздер! Барыбызга белгилүү болгондой, араб тили дүйнөдөгү негизги тилдердин бири болуп эсептелет. Кыргызстанда бул тилге болгон кызыгуу жылдан жылга өсүп жатат. Ошол учурда, араб тилин окутуудагы методикалар, бүтүрүүчүлөрдүн жумушка орношуу мүмкүнчүлүктөрү жана тил үйрөнүү процессин өнүктүрүү маселелери дагы деле актуалдуу бойдон калууда.

Бүгүнкү тегерек столдун максаты — араб тилинин учурдагы абалын талдап, келечегин аныктоо, ошондой эле иш берүүчүлөрдүн талаптарына жооп берген адистерди даярдоо боюнча ой-пикирлерди ортого салуу.

Бүгүн биз жалпы араб тили жана анын коомдогу орду тууралуу, ошондой эле араб тилинин биздин жашообузда кандай мааниге ээ экенин талкуулап, ушул теманын айланасында сөз кылмакчыбыз.

Ага чейин, тегерек столду ачып берүү үчүн сөздү ЭКУнун ректору Байсеркеев Аскар Эсеновичке берсек.

Байсеркеев Аскар Эсенович: Саламатсыздарбы, урматтуу ЭКУнун профессорлор жамааты, урматтуу коноктор, урматтуу бүтүрүүчүлөр жана студенттер! Биздин чакырыкка жооп берип келип бергендериңиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ийгиликтин болушу үчүн, жазып жаткан иштерибизди ар тараптан анализдеп, ошондон жыйынтык чыгарып, алдыга кадам ташташыбыз керек. Иш берүүчүлөр, ата-энелер, бүтүрүүчүлөр өз ойлорун ортого салуу абдан маанилүү. Демек, биз жыл сайын окуу жылында ушундай тегерек столдорду жана жыйындарды өткөрүп келебиз. Сиздерден сураныч, пикирлериңизди жана сунуштарыңызды ачык айтсаңыздар.

Араб тил кафедрасы университеттин өзөгү болуп эсептелет. Араб тилин гана үйрөнбөстөн, араб тилинин маданиятын да терең үйрөтөт. Араб тилин үйрөнүүнү каалаган студенттердин адептери да жакшы. Кафедрада ПОЖ (педагогикалык окуу жогорку) окуу куралдары катары Кыргызстанда колдоно турган китептер жазылат. Кыргызстанда окуу китебинин тапшырылышы дагы жетиштүү деңгээлде колдонулуп келет. Быйылкы жылы

араб тилин үйрөтүү боюнча төрт доктор келип, бул процесс жогорку деңгээлге көтөрүлдү десек болот.

Жергебизде өнүгүү болсун, кафедра өнүгүп, алдыга жылсын. Чоң рахмат!

Модератор: Кийинки сөздү Кафедра башчысы д. Фадлаллах Абдулраззаак Катранга берсек.

Фадлаллах Абдулраззаак Катран: Саламатсыздарбы, Алгач, ушул тегерек столго катышып жаткан катышуучуларды, кош келипсинер демекчимин. Бул кичинекей жыйын болсо да, мааниси жана маанилүүлүгү менен чоң, араб тилинин семит тилдеринин арасында белгилүү бир орду бар экенин, барыбызга белгилүү.

Араб тилин үйрөнүү, бул байыркы элде; цивилизациялар арасында маданий көпүрөлөрдү курууга мүмкүндүк берет. Мен бул жерде Кыргыз элинин цивилизациясы жана Чыгыш Азия өлкөлөрү менен араб цивилизациясы ортосундагы маданий байланыштарды белгилеп жатам, ошондой эле бул ислам элдери менен араб тилинин мурасы арасында бар болгон байланыштарды Имам Сархси, Махмуд Кашгари жана башка белгилүү илимдердин жолунда жандандырууга чакырат.

Бул жыйын; Кувейт эл аралык университетинин араб филологиясы кафедрасынын; ушул иш-чаралардын маанилүүлүгүн жана бөлүмдүн натыйжалары менен тиешелүү тараптар менен байланыштарды орнотуу зарылдыгын түшүнүп, бөлүмдүн натыйжаларын жакшыртуу жана өнүктүрүү зарылдыгын сезүү менен өткөрүлүүдө. Араб тилине кызыкдар болгон бардык тараптарга; араб тили бөлүмүнүн натыйжаларын өнүктүрүү жана жакшыртууга катышууга мүмкүнчүлүк берүү, бөлүмдүн жетекчилигинин жана кадрларынын жаңылануунун, өзгөрүүнүн зарылдыгы жана илимий өнүгүүлөргө, чындыкка жана жашоонун талаптарына ылайык келүүнүн маанилүүлүгү тууралуу ынануусу менен жүргүзүлүүдө. Жумуш рыногунун муктаждыктарын эске алуу зарылдыгы, практикалык тармакта активдүү элементтерди даярдоого мүмкүндүк берет.

Араб тилин үйрөнүү, асылдык менен заманбаптыкты, билим мурасы менен заманбап технологиялар жана заманбап доордун жаңылыктарын бириктирүүнү талап кылат.

Бул кыскача баяндамада, Кувейт университетинин араб тили кафедрасында, араб тилин үйрөтүү боюнча жооптуу мугалимдердин жана жөндөмдүү кадрлардын иш-аракеттери жөнүндө кыскача маалымат берүүгө уруксат бериңиздер. Кафедранын бутургон студенттердин саны 600дөн ашык. Алардын арасынан кээ бири компанияларда, кээ бири мамлекеттик кызматтарда, элчиликтерде, туристтик жетекчилик кызматтарда, жана мектептерде иштешет.

Бүтүндөй бүтүрүүчүлөрдүн 50% чамасы араб тили тармагында иштеп жатышат.

Азыркы учурда кафедрада 24 мугалим иштөөдө, алардын 11и илимий даражасына ээ.

Студенттердин саны: 134.

Модератор: Кийинки сөз «Аль Рахма Ааламиййа» фондунун Кыргызстандагы расмий окулу Смарт Дженерейшн коомдук фондунун жетекчиси Мухаммад Абид Эль Жажиге берилет:

Мухаммад Абид Эль Жажи: Кыргызстан географиялык жактан Араб өлкөлөрүнө өтө алыс эмес. Араб тилинин Кыргызстандагы тарыхы терең, ал эми университеттин биринчи бүтүрүүчүлөрү араб тили менен байланышта болуп, бул тармакта өнүгүү башталууда. Келечекте да араб тилин үйрөнүү жана анын өнүгүшүнө салым кошо бериңиздер.

Смарт Дженерейшн коомдук фондунун окуу боюнча жетекчиси Кайс Мансур Аль-Хмуддун доклады:

Кайс Мансур Аль-Хмуд: Эгер биз араб тилинин келечегине көңүл бура турган болсок, анда араб тилинин тарыхына көз жүгүртүшүбүз керек. Кафедра 25 жыл ичинде 600дөн ашык бүтүрүүчүнү чыгарганына карабастан, Кыргызстанда араб тилин билген адистер жетишсиз. Мисалы, Смарт Дженерейшн фондунун Кыргызстандагы филиалдарында араб тилин билген адистер абдан аз. Бизде араб тилин билген адистерге, айрыкча экономисттерге жана менеджмент адистерине болгон муктаждык өтө чоң. Араб тилин билген адистер кыргыз коомчулугунда абдан керектелүүдө.

Араб тилин үйрөнүү көптөгөн маданий, академиялык жана социалдык артыкчылыктарга ээ, анын ичинде:

1. Ислам маданиятын терең түшүнүү: Араб тили Курани Каримдин тили жана аны үйрөнүү менен Курани Каримди, Хадистерди, фикх жана тафсир китептерин туура түшүнүүгө болот.
2. Маданий түшүнүүнү өркүндөтүү: Араб тили - араб дүйнөсүнүн бай жана көп түрдүү маданиятын түшүнүүнүн ачкычы. Бул араб дүйнөсүн мүнөздөөчү адабият, тарых жана искусство жөнүндө түшүнүк берет.
3. Жумушка орношуу мүмкүнчүлүктөрү жана карьералык өсүү: Араб тили эл аралык бизнес чөйрөсүндө жаңы эшиктерди ача турган дүйнөлүк тилдердин бири. Аны изилдөө котормо, журналистика, билим берүү жана эл аралык мамилелер сыяктуу тармактарда атаандаштык артыкчылыкка ээ болот, айрыкча араб өлкөлөрү менен баарлашуу зарылдыгын эске алуу менен.
4. Акыл-эс жөндөмүн өнүктүрүү: Араб тилин үйрөнүү ой жүгүртүү жана эс тутум жөндөмдөрүн жакшыртууга жардам берет. Араб грамматикасын жана анын уникалдуу жазуу системасын үйрөнүү да мээнин ийкемдүүлүгүн жана көйгөйлөрдү чечүү жөндөмүн жакшыртууга жардам берген психикалык көйгөй болуп саналат.
5. Араб чөлкөмүндөгү элдер менен баарлашуу: Араб дүйнөсүндөгү 22 мамлекетте араб тили расмий тил болуп саналат жана аны үйрөнүү бул өлкөлөрдөгү миллиондогон адамдар менен баарлашууну жеңилдетет. Бул терең адамдык жана коомдук мамилелерди курууга жана жергиликтүү маданияттарды жакшыраак түшүнүүгө жардам берет.
6. Тилдик көп түрдүүлүк: Араб тили араб дүйнөсүндөгү ар түрдүү диалектилердин кеңири спектрин камтыйт. Заманбап стандарт араб тилин үйрөнүү окуучунун ар кандай жергиликтүү диалектилерди түшүнүү жөндөмүн жогорулатат, бул кеңири деңгээлде баарлашуу жөндөмүн жакшыртат.
7. Илимий жана таанымдык горизонтторду ачуу: Араб тили адабиятка, философияга жана илимге бай. Аны изилдөө менен башка тилдерге которула элек ар түрдүү илимдердеги чоң илимий жана адабий мурастар менен таанышууга болот.
8. Эне тилинин деңгээлин бекемдөө: Араб тили сыяктуу кеңири предметти үйрөнүү жана анын грамматикасын билүү эне тилиндеги тил көндүмдөрүн жакшыртат. Бул жалпысынан тил структураларын тереңирээк түшүнүүгө жардам берет жана окуу жана жазуу көндүмдөрүн жакшыртат.
9. Котормо жана чечмелөө жөндөмүн өнүктүрүү: Араб тилин үйрөнүү араб тилинен башка тилдерге которууга мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Бул абдан кенен аймак.
10. Социалдык өз ара аракеттенүүнү жана туризмди өркүндөтүү: Араб өлкөлөрүндө саякаттап жүргөндө эне тилинде сүйлөгөндөр менен өз ара аракеттенүүгө көмөктөшүп, жергиликтүү жамааттарды тереңирээк түшүнүүгө мүмкүндүк берет.
11. Араб адабий мурастары менен терең байланышка жетишүү: Араб тили поэзияны, романдарды, аңгемелерди жана театрды камтыган бай адабий мурасты камтыйт. Аны

үйрөнгөндөн кийин, араб адабиятын котормосуз эле оригиналдуу чыгармаларды окуп, ырахат алат.

12. Тилдин сакталышына көмөктөшүү: Араб тилин үйрөнүү бул байыркы тилди сактап калууга жардам берет жана анын заманбап дүйнөдө колдонулушуна жана өнүгүшүнө өбөлгө түзөт.

Араб тилин үйрөнүү тил көндүмдөрүн, акыл жөндөмдүүлүктөрүн, маданий жана социалдык баарлашууну жана элдердин ортосундагы экономикалык кызматташтыкты кеңейтүүгө жардам берет. Кнул бурганыңыздарга Рахмат.

Модератор: Чоң рахмат! Урматтуу коноктор, азыр биздин тегерек столдун негизги бөлүгүнө өтсөк. Талкууга коюлуучу маселер төмөнкүлөр:

1. Адистик даражасы бар бүтүрүүчүлөргө иш берүүчүлөрдүн көз карашы жана жумуш ордундагы колдоолор менен мүмкүнчүлүктөр;
2. Адистик бүтүрүүчү кандай профессионалдык жана жеке сапаттарга ээ болушу керек;
3. Балаңыздын алып жаткан билимине көз карашыңыз кандай?
4. Кыргызстанда араб тилин өнүктүрүү үчүн кандай иш-чараларды алып баруу зарыл?

Кудайбердиев Тешебай – студенттин атасы:

Ассаламу алейкум, урматтуу ЭКУ жамааты жана урматтуу бардык катышуучулар! Ишиңиздерге ийгилик болсун. Бул университетти мен абдан баалайм, анткени ЭКУда менин улуу балам билим алып, көп нерселерге жетишти. Устаз Нурсултан абдан жакшы илим берди. Андан кийин кызым жана келиним да ушул университетте билим алышты. Билим берүү жаатында абдан жакшы иштер аткарылууда. Карупция деген нерсе эч кандай жок, балдарым өз күчү менен окуп чыгышты. Мен абдан ыраазымын. Сиздердин иштериңиздерге ийгилик, анткени абдан жакшы билим берилип жатат!

Черикчиева С. М. – «Алтын Данек» мектебинин жетекчиси:

Бул университет бизге жакшы таасир этти. Мен да келечекте балдарыбызды адеп-аклактоо, илимдүү жана заманбап элге пайдасы тийген муунду өстүрүүгө максат койгонмун. Биз араб тилин балдар бакчадан баштап окутууга кириштик. Кийин мектеп ачтык, азыр 10 жыл болду. Биз дагы сиздердин университет менен тыгыз байланышта болуп, студенттерге практика өткөрүп жатабыз. Азыр сиздерде иштеп жаткан Осконбаева М. жана Ибраимова З. биздин мектептен баштап иштеп кетишкен. Бизди бир кыжаалат кылган нерсе – мугалимдерди мектепке туруктуу кылып алып калуу. Себеби, 10 жылдан бери жаштар келип, көп өтпөй иштебей кетишет. Ошондуктан, араб тилдүү мугалимдерге өтө муктаждык бар. Мен сиздерге сунушумду айта кетким келет: университетти бүтүрүп жаткан бүтүрүүчүлөрдү 2 же 4 жылга мектепке иштеп берүүгө келишим түзсөңүздөр. Айлык маянасын биз тараптан жакшы кылып берсек болот. Мугалимдердин тез алмашуусунан араб тилинде жакшы ийгиликке жетише албай жатабыз.

Байсекеев А. Э.: Сиз менен жеке отуруп, майда-баратына чейин сүйлөшүп, кызматташууга даярбыз.

Модератор: Кийинки сөздү «Ак Демилге» фондунун жетекчиси Матмуратов К. агайга берсек.

Матмуратов К.: Саламатсыздарбы! Сиздер менен жолугушканыма кубанычтамын. Чындыгында араб тили 25 жыл мурун университетте окутулуп башталган. Ага чейин медреселер жана ислам институттары менен чектелип, мамлекеттик деңгээлде араб тили

окутулбайт эле. Бирок бүгүнкү күндө Кувейт жана башка араб өлкөлөрү менен кыргызстандык байланыштар күчөдү. Биз дагы араб тилин окуп, ушул университетти бүтүрүп иштеп жатканыбызга сыймыктанабыз. Бүтүрүүчүлөр элчиликтерде, ири фонддордо жана Африкада иштеп жатышат. Демек, араб тилинин келечеги кенен. Албетте, англис тили дүйнөдө биринчи орунда турат. Бирок араб тилинде өзгөчөлүктөр бар. Тилдер улутка жараша пайда болгон, ал эми араб тили арабтарга гана эмес, адамзатка, мусулмандарга тийешелүү тил. Араб тилин үйрөнүүдөн коркпошубуз керек, арабтарга кызмат кылып калбайбыз, жалпы адамзатка кызмат кылабыз. Жанымда отурган Керез фондунда иштеп кеткен, туризм жаатында иш алып барабыз. Ал жакта да араб тилин билген адистерге муктаждык бар. Жигиттер көбүнчө котормочу болуп иштешет, кыздар болсо офистерде отуруп, арабча чалууларга жооп берип иштешет.

Модератор: Рахмат! Кийинки сөздү КИУ араб филологиясынын башчысы Орозбеков Канатбек Жумабековичке берсек.

Орозбеков К. Ж.: Биз дагы араб тилине кызмат кылып келе жатабыз. Мени кубандырган нерсе, ЭКУнун араб филологиясы менен КИУнун филология кафедрасы биргеликте иштешип келе жатканы. Биздин студенттер бул жакка келип сабакка эки жумадан соң катышып кетишти. Ошондой эле, ЭКУнун студенттери биздин кафедрага келип, эки жума сабактарга катышып, билим алып кетишти. Студенттерибиз пайдалуу болгондугун айтып, ыраазы болуп келишти. Кечээ эле ЭКУда араб тилинде акыл таймаш өттү. Ошол таймашка биздин студенттер катышышты. Араб тилине кызмат кылууну уланта берели.

Модератор: Кийинки сөздү арабист окуу борборунун жетекчиси Сана Аль-Гаважга берсек.

Сана Аль-Гаваж: Ушул пайдалуу тегерек столго катышканыма кубанычтамын. Биздин борборго араб тилин үйрөнүү үчүн 10-72 жаштагы адамдар келишет. Араб тилин окуп жаткан бул адамдар, чындыгында, араб тилинин келечеги тууралуу терең ойлонушу керек. Мен мындай тегерек столдорго катышып жүрөм, ар бир жыйында бүтүрүүчүлөрдүн араб тилинде сүйлөөдө кемчиликтери айтылат. Бул маселеге көңүл бөлсөк, жазуу жана түшүнүү менен катар, сүйлөө жөндөмүнө дагы маани берсек, жакшы болмок.

Модератор: Рахмат! Кийинки сөздү «Конфорт Трайвел» компаниясынын жетекчиси Орозбаев Крезбекке берсек.

Орозбаев Крезбек: 2017-жылы араб өлкөлөрүнөн туристтер Кыргызстанга көп келе баштаганын байкап, туристтик фирма ачалы деп чечтик. Ошондон бери иштеп келебиз. Бул тармакта иштөөдө ар тармактагы адистер келип жатат. Биз бир гана туризм тармагында эмес, бизнесте дагы араб тилин билген адистерге муктаждык.

Тыныбекова Ж.: Эне катары айта кетким келет, кызым ушул университетте билим алып жатат. Сиздерге билим гана эмес, тарбия да берип жатканыңыздар үчүн чоң рахмат!

Сана Аль-Гаваж: Менин да бир сунушум бар эле. КБББ студенттери үчүн өзүнчө окуу куралын иштеп чыгуу зарыл.

Мырзамамытов И. Г.: Ооба, өзүнчө окуу куралын иштеп чыгуу абдан маанилүү.

Матмуратов К.: Бүтүрүүчүлөр араб тилинде ар кандай терминдерди жакшы билишпейт, мисалы, медицина, экономика жана технология боюнча котормого келгенде кыйналып калып жатышат. Андан сырткаары диалекти да үйрөнүп коюшса жакшы болмок.

Конокбаев К. Т.: Жогорудагы диалектизмдер тууралуу пикирлер айтылганы жакшы, бирок менин оюмча, биз андан тышкары үйрөтө турган көп нерселерге көңүл бурушубуз керек. Биз араб тилинин адабий түрүн жакшы үйрөнсөк, чоң ийгиликтерге жетебиз.

Модератор: Рахмат. Кийинки сөздү? студентибиздин энеси Абдыбаханова Толгонай эжеге берсек.

Абдыбаханова Т.: Биринчи болуп, мындай мүмкүнчүлүк берген университетке чоң рахмат. Кызым, буюрса, 4-курсту бүтүп жатат. Менин суроом, бүтүрүүчүлөргө жумуш табуу кандай?

Байсеркеев А. Э.: Сиз айткандай, араб тилин билген бүтүрүүчүлөргө талап көп. Студенттер практикага барганда, ошол жерден өзүн көрсөтүшү керек. Араб тилин жакшы билип, иштейм дегендерге жумуш оной эле табылат.

Модератор:

Бардык катышуучуларга ыраазычылык билдирем. Азыр алдыңыздардагы анкета формаларын толтуруп берсеңиздер.

Анкеталар толтурулду.

Тегерек столдун аягында, араб тилин өнүктүрүү максатында, тегерек столдун резолюциясы кабыл алынды.


ТОКТОМ КЫЛЫНДЫ:

- Стейкхолдерлердин талаптарын эске алуу менен араб тилинин дисциплинасын карап чыгуу;
- Иш берүүчүлөрдөн жана билим берүү уюмдарынан араб тилин окутуунун сапатын жакшыртуу боюнча сунуштарды кабыл алып, заманбап инновациялык технологияларды колдонуу жана актуалдуу программаларды иштеп чыгуу;
- КБББ үчүн окуу-методикалык куралдарды иштеп чыгуу жана даярдоо;
- Студенттердин араб тилин үйрөнүүгө болгон мотивациясын колдоо боюнча туруктуу иштерди жүргүзүү;

“Араб филологиясы” кафедрасынын башчысы:

Мохаммед Катран

Катчы:



Фадлаллаха Абдулраззак




Абдылдаева Г.И.

**20.02.2025-жылы «Араб филологиясы» тарабынан өткөрүлгөн
«Кыргызстанда араб тилин окутуунун келечеги» аттуу тегерек
столунун
РЕЗОЛЮЦИЯСЫ:**




- Стейкхолдерлердин талаптарын эске алуу менен араб тилинин дисциплинасын карап чыгуу;
- Иш берүүчүлөрдөн жана билим берүү уюмдарынан араб тилин окутуунун сапатын жакшыртуу боюнча сунуштарды кабыл алып, заманбап инновациялык технологияларды колдонуу жана актуалдуу программаларды иштеп чыгуу;
- КБББ үчүн окуу-методикалык куралдарды иштеп чыгуу жана даярдоо;
- Студенттердин араб тилин үйрөнүүгө болгон мотивациясын колдоо боюнча туруктуу иштерди жүргүзүү;

20.02.2025 ж.

Эл аралык Кувейт университетинин “Араб филологиясы” кафедрасы тарабынан уюштурулуп жаткан “Кыргызстанда араб тилин окутуунун келечеги” аттуу тегерек столдун катышуучуларын каттоо барагы:

№	ФИО	Иштеген жери, аткарган кызматы	Телефону	Колу
1	Мухаммад Аабид Аль Жажи	«Смарт дженерейшн» коомдук фондунун мүдүрү		
2	Кайс Мансур Мохаммад Аль – Хмуд	«Смарт дженерейшн» фондунун тарбия иштери боюнча координатору	999787171	
3	Байсеркеев. Аскарбек Эсенович.	Эл аралык Кувейт университетинин ректору		
4	Ибраев Алмаз Дүйшөкович	ЭКУ нун илимий иштери боюнча проректору		
5	Турдумамбетов Акылбек Шайымкадырович	ЭКУ нун тарбия иштери боюнча проректору		
6	Фадлаллаха Абдулраззак Мохаммед Катран	“Араб филологиясы” кафедрасынын башчысы		
7	Елабдо Али Мохаммед Халаф	«Араб филология» кафедрасынын PhD доктору, Эл аралык Кувейт университети		

8	Аль – Зухейри Махмуд Исмаил Ибрахим	«Араб филология» кафедрасынын PhD доктору, Эл аралык Кувейт университети	0556 5369 386	
9	Яхья Хусейн Нассер Аль – Тальки	«Араб филология» кафедрасынын PhD доктору, Эл аралык Кувейт университети		
10	Мухаммад Аль – Мухаммади	«Араб филология» кафедрасынын PhD доктору, Эл аралык Кувейт университети	0700 555401	
9	Абакиров Кубаныч Жаныбекович	Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы		
11	Орозобеков Канатбек Жумабекович	Кыргызстан Ислам университети	0700 446 929	
12	Сана Аль – Гауаж	«Arabist.kgz» окуу борбору	0701 686 895	
13	Асель Эмильбековна	«Сова» окуу борбору		
14	Каландаров Акматжан Инамжанович	«Ас-Сафа» кайрымдуулук фонду		
15	Курбанали к Мира	«Давха» мектеби		
16	Асылбек уулу Мунарбек	«Наима» мектеби	700 547 176	
17	Шарипова Жазгүль Абдибаитовна	«Илим – Нур» мектеби		
18	Мухаметова Гульбахор Жалеловна	"Сальсабиль" мектеби		
19	Черикчиева Сайракуль Максutowна	«Алтын – Данек» мектеби	6703 800-186	
20	Жүзбаев Арстан	Аль - Худо компаниясы		
21	Орозбаев Керезбек .	Comfort travel	0709 409 025	
22	Исаева Наргиза	Захер тревел		
23	Кудайбердиев Тешебай	050 - 2me	0705 15 0363	
24	Жыпар Тыныбековна	050 - 2me	0778-25-86-25	

25	Толгонай Абдыбахановна	050 - 2me		0707360180	
26	Рахимжан Саутович	050 - 2me			
27	Абдурасул Мусаканович	0703952121			
28	Касымова Райханай	050 - 2me		0701273737	
29	Абдуллаева Хабиба	050 - 2me		0709169601	
30	Абдулбакиев Дильмурз	0553 212188			